

*Абдирайимова Н. А., физ.-мат. илим. канд. доцент
nabdiraiimova@oshsu.kg, ORCID: 0009-0007-8411-6279*

*Мурзакматова З. Ж., окутуучу
zmurzakmatova@oshsu.kg, ORCID: 0009-0004-4495-9675
ОшМУ, Ош ш., Кыргызстан*

МАГИСТРАНТАРДЫ ОКУТУУДА MOODLE СИСТЕМАСЫН КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

Жогорку билим берүүнүн эки баскычтуу системасынын экинчи баскычы, баشكача айтканда, магистратура бөлүмүнүн окуу процессин автоматташтырууда Moodle системасынын артыкчылыктары жана өзгөчөлүктөрү изилденет. Мында негизги маселе болуп аралыктан (дистантык) окутуу магистранттар үчүн окутуунун перспективдүү формасы жана экендигин негиздөө эсептелинет. Moodle системасы аркылуу магистранттарды дифференцилат окутуу, өзүнүн устүнөн иштөө жана өзүн-өзү өнүктүрүү, кайтарым байланышты жогорку деңгээлде түзүү жана кесиптик компетенттүүлүктүү калыптандыруунун жолдору каралат. Магистранттарды окутууда Moodle системасын колдонуу билим берүүнүн сапатын жогорулаттууга жардам берет, окуу процессин ийкемдүү жана ыңгайлуюу жүргүзүүгө шарт түзөт, ошондой эле магистранттарга заманбан информациялык чөйрөдө зарыл болгон көндүмдөрдү өнүктүрөт. Андан сырткары, макалада окуу процессинде окутуучулар жана магистранттар тарабынан чечилүүчү маселелер белгиленет.

Түйүндүү сөздөр: Moodle системасы, аралыктан окутуу, дифференциялат окутуу, көндүмдөр, кесиптик компетенттүүлүк, өзүн-өзү өнүктүрүү, кайтарым байланыш, магистранттардын жетишкендиктерин баалоо, информациялык технологиялар.

*Абдирайимова Н. А., канд. физ.-мат. наук, доцент
nabdiraiimova@oshsu.kg, ORCID: 0009-0007-8411-6279*

*Мурзакматова З. Ж., преподаватель
zmurzakmatova@oshsu.kg, ORCID: 0009-0004-4495-9675
ОшГУ, г. Ош, Кыргызстан*

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ MOODLE ПРИ ОБУЧЕНИИ МАГИСТРАНТОВ

Второй этап двухуровневой системы высшего образования, т.е. преимущества и особенности системы Moodle будут изучены при автоматизации учебного процесса магистратуры. При этом основным вопросом является обоснование того, что дистанционное обучение является перспективной формой обучения для магистрантов. Будут рассмотрены пути дифференцированного обучения магистрантов через систему Moodle, работы над собой и саморазвития, создания высокого уровня обратной связи и формирования профессиональной компетентности. Применение системы Moodle в обучении магистрантов способствует повышению качества образования, делает процесс обучения более гибким и удобным, а также развивает у магистрантов навыки, необходимые в современной информационной среде. Кроме того, в статье отмечаются вопросы, решаемые преподавателями и магистрантами в процессе обучения.

Ключевые слова: система Moodle, дистанционное обучение, дифференцированное обучение, профессиональная компетентность, саморазвитие, обратная связь, оценка достижений магистранта, информационные технологии.

*Abdiraimova N. A., cand. phys.-mathem. science, docent
nabdiraiimova@oshsu.kg,*

ORCID: 0009-0007-8411-6279

Murzahmatova Z. J., teacher

zmurzakmatova@oshsu.kg, ORCID: 0009-0004-4495-9675

Osh state university, Osh, Kyrgyzstan

PECULIARITIES OF MOODLE SYSTEM APPLICATION IN TEACHING UNDERGRADUATES

This article deals with the advantages and features of the Moodle system in automating the educational process of Master's degree program, and the second stage of the two-level system of higher education. At the same time, the main issue is the justification of the fact that distance learning is a promising form of learning for master's students. The ways of differentiated training of master's students through the Moodle system, working on themselves and self-development, creating a high level of feedback and formation of professional competence will be considered. In addition, the article points out the issues solved by the teachers and master's students in the process of learning.

Key words: Moodle system, distance learning, differentiated learning, professional competence, self-development, feedback, evaluation of master's student achievements, information technologies.

Киришүү. Азыркы мезгилде компьютердик техниканын жана байланыш каражаттарынын жогорку ылдамдыкта өнүгүүсүнүн натыйжасында санаариптик коомго өтүү мамлекеттин көпчүлүк ишмердүүлүк чөйрөсүндө кайра өзгөрүүлөрдү талап кылат. Ал эми ушул эле өзгөрүү билим берүү системасында да жүрүп жатат. Жаңы прогрессивдүү концепциялардын негизинде билим берүү сферасынын өнүгүүсү, окуутарбиялык процесстерде жаңы педагогикалык ыкмаларды жана илимий-методикалык платформаларды жайылтуу, андан сырткары, жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу – негизги актуалдуу кейгөйлөрдүн бири. Билим берүү системаларында, тагыраак айтканда, ЖОЖдордун бардык ишмердүүлүктөрүн автоматташтырууда маалыматтык системаларды колдонуу талапка ылайык. ЖОЖдун окуу процессин автоматташтыруунун негизги максаты болуп билим берүүнүн сапатын жогорулатуу эсептелет. Билим берүү системасында ар кандай маалыматтык системаларды колдонуу аркылуу дистанттык окутууну уюштуруу бардык денгээлинде маанилүүлүгүн көрсөтөт [1].

Дистанттык окутуу – окуу процессинин бардык компоненттерин камтыган жана интернет технологияларынын каражаттарынын жардамында ишке ашуучу окутуучу

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

менен окуучунун аралыктан бирге аракеттенишүүсү. Дистанттык окутуунун технологиясы, б. а., окуу процессин автоматташтыруу XX кылымдын аягында интенсивдүү өнүгө баштаган.

Moodle системасы – окууучуларга, студенттерге жана магистранттарга жекелештирилген окуу чөйрөсүн түзүүдө ишенимдүү, коопсуз жана интеграцияланган система менен камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан окутууну башкаруу системасы (LMS). Moodle дистанттык окутуу системасындагы окутуунун базалык каражаттары болуп дистанттык курстар эсептелинет. Moodle дистанттык окутуу системасы дистанттык курсардын иштелмелери үчүн инструменттерди көрсөтөт. Moodle системасы электрондук окутуунун мазмунун түзүп, борборлоштуруулган онлайн окутуу чөйрөсү аркылуу магистранттарга окутулуучу материалдарды жеткире алат. Окуу процессин автоматташтырууда Moodle системасы Азия жана Европа өлкөлөрүндө эң популярдуу система катары эсептелинет жана башка системаларга караганда бир топ мүмкүнчүлүктөргө ээ [2].

Moodle системасындагы негизги каражаттар:

- **ресурстар** – магистранттар үчүн түзүлгөн курсун бөлүмдөрүнө жайгаштырган теориялык материалдар. Ресурстар файл жана шилтеме аркылуу берилет. Электрондук документтердин форматтарынын кенири диапозону колдонулат;

- **активдүү элементтер** – магистранттар үчүн кайтарым байланышты уюштуруу (талкуу, анализ жүргүзүү, форум, чат, пикир алмашуу ж. б.) аткарылат. Андан сырткары, билимди текшерүүнү уюштуруу (тесттер, тапшырмалар ж. б.) каралат;

- **тапшырмалар** – магистранттар үчүн түзүлгөн маселелер берилет, аларга жооптор электрондук түрдө көрсөтүлөт;

- **жумушчу дептер** – жазуу текшерүү иши же эссе. Окутуучу тапшырма берет, ал эми магистранттар тапшырманы аткарат жана кандайдыр бир убакка чейин аны ондоого болот;

- **сурамжылоо** – магистранттарга суроо берүүдө жооптордун бир же бир нече вариантын тандоо үчүн мүмкүндүк берүүчү механизм. Сурамжылоону колдонуу менен тигил же бул суроолор боюнча магистранттардын оюн, сунуш-пикирлерин алууга болот;

- **берилгендердин базасы** – берилгендердин базасы элементи төмөнкүлөр үчүн колдонулат:
 - макалалардын, китептердин гипершилтемелердин жана башкалардын биргеликте чогултулушу;

- магистранттар тарабынан түзүлгөндөрдү слайд, флипчарт ж. б. аркылуу демонстрациялоо;
 - файлдарды сактоо үчүн орун берүү үчүн ж. б.

- **семинар** – сабактын түрү, магистранттардын жумуштарынын жыйынтыктары бааланат;

- **сабак** – сабактын түрү, мында окуу материалдары бөлүм-бөлүм боюнча берилет. Окуу материалынын аягында суроо берүүгө болот;

- **тесттер** – Moodle системасында билимдерди текшерүү үчүн негизги каражат.

Moodle системасы аркылуу магистранттардын сабактарын уюштуруу

1. Билимдерди электрондук түрдө файлдардын, архивдердин, веб-беттердин, лекциялардын жардамында берүү.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

The screenshot shows a Moodle course interface. The course title is "Компьютердик моделдөө ықмалары". The left sidebar lists course modules: Участники, Значки, Компетенции (selected), Оценки, Общее, №1. Компьютердик моделдөө жөнүндө түшүнүк, №2. Компьютердик моделденүүн принциптери, and №3. Компьютердик моделденүүн методикалык. The main content area displays "Ваши достижения" (Your achievements) with items like "Объявления! / Жарыя!", "ОМК/УМК", "Жумушчу программа / Рабочая программа", "Сyllabus", "Объявления / Жарыя!", and "Объявления / Жарыя!". A sidebar on the right features a message from Nazigay Abdiraimova: "Кулактандыруу! Урматтуу магистранттар сабактарды онлайн окуйбуз. Ошондуктан сilerdi aktivdүү болуга чакырыл кетем!" and an advertisement for "ИЙГИЛИК ВИДЕОЧАУ СТУДЕНТТЕРГЕ К".

2. Билимдерди текшерүү жана тесттерди, тапшырмаларды, магистранттардын өз алдынча иштерин системага жайгаштыруу. Магистранттар иштеринин жыйынтыктарын тексттик түрдө же файл түрүндө жөнөтүү.

The screenshot shows a Moodle course interface. The course title is "Студенттердин өз алдынча иштери". The left sidebar lists course modules: Участники, Значки, Компетенции (selected), Оценки, Общее, and №1. Компьютердик моделдөө жөнүндө түшүнүк. The main content area displays "№1. Компьютердик моделдөө жөнүндө түшүнүк" with items like "№1 лекция (kyrgyzcha)", "№1 тест" (selected), "Тестти аткарбыла!", "Презентация", and "Урматтуу магистранттар презентацияны окугула!". A sidebar on the right shows a progress bar and a menu with "Настройки" (Settings) and "Управление курсом" (Course management) options like "Редактировать настройки" and "Режим редактирования".

3. Магистранттардын анык бир темада окуу жана илимий-изилдөө жумуштарын *wiki*, семинарлардын, форумдардын жардамында колдонуусу.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

The screenshot shows the Moodle Learning Management System interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Участники, Значки, Компетенции (with a checked checkbox), Оценки, Общее, №1. Компьютердик моделдөөнүн жөнүндө түшүнүк, №2. Компьютердик моделдөөнүн принциптери, and №3. Компьютердик. The main content area displays course materials: №3 видеосабак (video subtitles), №3 лекция (lecture), №3 тест (test) with a note about marking by students, №3 алдынча иш (homework) with a note about marking by students, and Тапшырма (assignment) with a note about marking by students. The right sidebar shows user statistics: Администрирование, Пользователи на сайте (1 user online, Nazigay Abdiraimova), and a user profile for Nazigay Abdiraimova.

4. Магистранттар бири бири менен жана окутуучу менен өз ара аркеттенишүүсү. Ал үчүн форумдарды, чаттарды колдонуу.

Магистранттарды окутууда Moodle системасы төмөнкүлөрдү камсыздайт.

1. Окутуучу жана магистрант үчүн ынгайлуу орунду жана убакытты тандоо;
2. Билимди мыкты өздөштүрүү;
3. Окутуучу менен магистранттын байланышы керек болгон учурда жүргүзүлөт. Мисалы, эгерде магистрант окутуучу тарабынан берилген тапшырмаларды аткарса, ал окутуучу менен байланыша алат;
4. Индивидуалдык окутуу;
5. Убакытты жана акчаны үнөмдөө. Окуу saatтарына кеткен убакыт жана акча зарылчылыктарын жокко чыгарат.

Moodle системасынын артыкчылыгы

Moodle системасынын негизги артыкчылыгы болуп *бекер* колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу жана *ачык баиштапкы коддо* берилиши эсептелет. Дистанттык окутуу эффективдүүлүк, ийкемдүүлүк, модулдуулук жана паралеллдүүлүк касиетке ээ болгондугу үчүн заманбап билим берүүнүн бардык талаптарына жооп берет.

Moodle системасын бекер колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн негизинде системанын бардык мүмкүнчүлүктөрүн кенири колдонууга болот. Ошонун негизинде Ош мамлекеттик университете магистранттарды окутуу үчүн <http://moodle.oshsu.kg> сайты колдонулат.

Moodle системасынын негизги мүмкүнчүлүктөрү

1. Онлайн жана офлайн окутуу мекемелери үчүн жарактуу;
2. Moodle дистанттык окутуу системасы жөнөкөй, женил, эффективдүү, түрдүү каражаттар менен шайкеш келет, браузерге анчалык чоң эмес талапты көрсөтөт;
4. Moodle дистанттык окутуу системасында жайгашкан курстардын тизмесинде ар бир курстар үчүн баяндалышы (описаниеи) камтылат;
5. Курстар боюнча издөө жүргүзүүгө болот;
6. Системанын коопсуздуугу жогорку денгээлде каралган.

Корутунду. Бул макалада магистранттарды окутуу үчүн Moodle системасын колдонуу каралды. Бул окутуу системасында атайын «Компьютердик моделдөө ыкмалары» деген курс уюштурулуп, МИТ факультетинин ИСТ(м)-1-22 тайпасынын магистранттары ошол системанын жардамында окушту.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Курстун ақырында анкеталоо жүргүзүлдү. Анкеталоонун жардамында төмөнкүдөй жыйынтыктар алынды:

- ✓ курска катышкан бардык магистранттар Moodle дистанттык окутуу системасы менен таанышысты (100%);
- ✓ магистранттар Moodle системасы аркылуу маалыматтарды алууга, окутуучу менен баарлашууга, тапшырмаларды аткарууга жетишишти (63%);
- ✓ анкеталоо жүргүзгөн магистранттар мындан ары дистанттык окутуу системасындагы курстарга катышууну максатка ылайыктуу деп белгилешти (67%);
- ✓ Moodle системасын магистранттарды окутууда колдонуу кыйынчылыктарды жарата тургандыгын белгилешти (33%).

Төмөндөгүдөй жыйынтыктарды алууга болот.

Moodle системасында окутууда “окутуунун эффективдүүлүгү төмөндөйт” деген магистранттар булар практика жүзүндө окутуунун бул түрү менен анча жакшы тааныша элек магистранттар экендиги белгиленди. Ошондуктан биз бул окутуу системасын мындан ары күндүзгү, дистанттык жана магистратура бөлүмүндөгү дисциплиналарда колдонуп, Moodle системасын кенири жайылтууну максат кылдык.

Жыйынтыктап айтканда, Moodle дистанттык окутуу системасын окутуунун өз алдынча формасы катары кароого боло тургандыгы көрсөтүлгөн. Себеби окутуунун традициялык формасында ишке ашпаган кээ бир мүмкүнчүлүктөр жокко чыгарылып, аны эффективдүү пайдаланууга боло тургандыгы көрсөтүлдү. Ошондуктан экинчи жогорку билим алууда Moodle системасын колдонуу жетишерлик эффективдүү экендиги белгиленди.

Адабияттар:

1. Абдирайимова, Н. А. Moodle системасынын жардамында окуу курсарын түзүү: Окуу-усулдук колдонмо [Текст] / Н.А. Абдирайимова, Г. К. Өмүрбекова. - Ош, 2021. - 65 б.
2. Абдирайимова, Н. А. Окуу процессин автоматташтырууда Moodle системасынын езгечөлүктөрү [Текст] / Н.А. Абдирайимова, З. Ж. Мурзакматова // Наука и инновационные технологии. - 2016. - № 2 (2). - 115-117-бб.
3. Мэддисон Б. Пауэлл Moodle: Полное руководство [Текст] / Мэддисон Б. Пауэлл. - М.: Бином, 2010.
4. "Видеокурсы по работе с системой Moodle"
<https://www.youtube.com/watch?v=vDTU7ycrkyY>
5. ОшМунун сайты: <http://moodle.oshu.kg>